

Тексттер.

1. Жолдын уст...ги јанында анча-мынча кызыл тыт турды. Ол тыт...ын ады **Байтым**. Кол бу...дагы озо-озо келеле ууры(н,г)а чыдашпай јерге жетире э...лип калтыр.
2. Кижинин откон јуруми – ол кижи(н,д)ин тазылы(н,г)а туней дежер. Онызы чын. Јуруминде канча ла кире коп иш эдип тартыжып-туружып турzan тазылын ончо ло кире јо...ноп бек ле чыдым бол...п турар.
3. Бу јурумде кижинин ку...нинен јаан, онон ба...лу неме јок туру. Улус(ла) ток болзын, олорго(ло) јакшы, олорго(ло) јылу болзын. Ондый болгон кийнинде – сеге(де) јакшы болов. Оского јакшы эткенин – бойына јакшы эткенин. Јакшыга – јакшы кожулар, јаманга – јаман кожулар.
4. А канча кире јыш аркаларды Таркраш эски тракторыла... Карам эмей база. Акча толоп турган (да) – кандый(ла) иш – ол иш. Таркраш эмди бу јаны тракторыла... Керек дезе бу бай тыт...ы да...

I. Омоликтерле иштеери.

I вариант

1. 2-чи эрмекти синтаксис аайынча ылгаар (токтой тужер темдектерин тургузып, жартамал эдер, схемазын коргузип салар).
2. **Байтым** деп сости будумиле ылгаар.
3. Эрмектен башкарышкан колбулу сосколбу чыгара бичип алар.

II. вариант

1. 3-чи эрмекти синтаксис аайынча ылгаар (токтой тужер темдектерин тургузып, жартамал эдер, схемазын коргузип салар).
2. **Чыдым** деп состин лексический уйазын тургузыгар.
3. Эрмектен кожулган колбулу сосколбу чыгара бичип алыгар.

III. вариант

1. 4-чи эрмекти синтаксис аайынча ылгаар (токтой тужер темдектерин тургузып, жартамал эдер, схемазын коргузип салар).

2. *баалу* деп состо канча танык ла канча табыш – темдектеп салыгар.

3. Узуктен кожулган колбулу сосколбу чыгара бичип алыгар.

IV. вариант

1. 3-чи эрмекти синтаксис аайынча ылгаар (токтой тужер темдектерин тургузып, жартамал эдер, схемазын коргузип салар).

2. *Карам* деп соско синонимдер табыгар.

3. Эрмектен кожулган, башкарған колбулу сосколбулар чыгара бичип алыгар.

II. Бастыра класска текши јакылта: Тортинчи варианта бериген эрмектерде коп точкалар ненин учун тургузылған учурын жартап беригер.

III. Берилген схемаларга келижип турған эрмектерди коргузип салыгар (*схемаларды уредуучи башка карточкаларга колло журап жат*).

Текст.2

(Кажыла омолик уренчиктерде болор)

Байтыт, Байтыт... Оны коргондо, кижинин санаазына јебрен чорчоктор кирер. Албаты ол чорчоктоги баатырларды бу мындый тыттарды короло, чумдеген болор бо? Оско тыттар ненин учун бу кире оспогон? Мындый болбогон? Албатынын да ортозында ондый кижи бар эмес пе? Байтыттын бастыра бойын кызыл јестен уруп койгон ошкош. Ол отко до куйбес, ого малта да, кире де тыгынбас. Бу мындый тыттарга журум берип турған да, бу јер кандый бай, кандый күчтү болор керек! Канча кире јулукту, канча кире эм-томду болор керек! Бу кун канча кире чокту, канча кире жаркынду, бу кей канча кире ару болор керек!...

«Ээ, керек дезе кыйра да јок – деп Таркращ бажын бокойтти. – Бу кире жажайла, бу кире неме санаазына канай кирбеен деер. Онон бир шилду де журген болzon... Эмди канай жандабас един... Алып болбозын да. Бастыра

јерлер талонду – бергилебес... Канайдар, эрдин мойнын «јок» кезер. Барыла туней болзын, јандаганыла туней болзын...»

«Баш болзын! – дейле, Таркращ тизелене отура тушти. – Алтайым, кудайым... Ак-јарыктын устине јурум беригер меге. Балдарыма беригер. Уйиме беригер. Ырыс беригер, су-кадык беригер...».

1. *Байтыт Байтыт...* 2. *Оны коргон(до) кижинин санаазына јебрен чорчоктор кирер* 3. *Албаты ол чорчоктоги баатырларды бу мындый тыттарды короло чумдеген болор бо* 4. *Оско тыт...ар ненин учун бу кире оспогон* 5. *Мындый болбогон* 6. *Албатынын(да) ортозында ондый кижи бар эмес пе* 7. *Байты...ын бастыра бойын кызыл јестен уруп койгон ошкош* 8. *Ол отко(до) куйбес, ого малта(да) кире(де) тыгынбас* 9. *Бу мындый тыттарга јурум берип турган(да) бу јер каный бай каный кучту болор керек* 10. *Канча кире јулукту канча кире эм-томду болор керек* 11. *Бу кун канча кире чокту канча кире јаркынду бу кей канча кире ару болор керек...*

12. «Ээ, керек дезе кыйра да јок – деп Таркращ бажын бокойтти. – 13. Бу кире јажсай (ла), бу кире неме санаазына канай кирбеен деер 14. Онон бир шилду(де) јурген болzon... 15. Эмди канай јандабас эдин... 16. Алып болбозын(да) 17. Бастыра јерлер талонду – бергилебес... 18. Канайдар, эрдин мойнын «јок» кезер 19. Бары(ла) туней болзын, јандаганы(ла) туней болзын...»

20. «Баш болзын! – дейле, Таркращ тизелене отура тушти. 21.– Алтайым кудайым... 22. Ак-јарыктын устине јурум беригер меге 23. Балдарыма беригер 24. Уйиме беригер 25. Ырыс беригер су-кадык беригер...».

Берилген текстте айдылган санаа-шуултенин теренин билерге ле оны чын ондогоныгарды јартап аларга јакылталарды будуригер.

1. Текстте не керегинде айдылат? (тексттин темазы)

Автор бойынын ижинде ... санаа-шуултезин айдып жат:

1. ар-буткеннин ле кижинин јадын-јуруминин колбулары;
2. кижинин јуруминде обоколоринин айдып салган ээжилерле јуреринин учуры;
3. кижинин когус-санаазы керегинде.

2. Тексттин тос шуултезин кандый бажалық эн чокым ла чындык коргузип жат?

- 1) Кижинин эн ле тын керектеген ич куун-санаазын коргускени;
- 2) Байлаганы ла тоогоны.
- 3) Откон ло келер ойдин учуры бистин јурумисте.

3. Кандый эрмектерде тексттин тос шуултези коргузилген?

- 1) № 5,6,7
- 2) № 20, 21, 32, 22
- 3) № 1, 2, 3, 4
- 4) № 6, 7, 8, 9, 10

Ж. Б. Каинчиннин «Баш ла болзын...» деп куучынынын тос шуултези ле кычыраачыларды јилбиркеткен учуры неде?

- Ж. Каинчин «байланар, будер, тоор, тоомъы, эзем, эзедер, эске алынар» дегенин «јадын-јурумнин ээжилериле колбулу» болгонын ачат. Алдындагызын, озогызын ойгортып эске алышып јурген кижи – ол когус- коруми байлык кижи, откон јурумди сананбай, керектебей јургени кижи куунду керектер эдеринде алансылу.
- Жаман, шокчыл кылых кижинин куун-санаазын јаба базар, коомой салтарын јетирер аргалу.
- Откон ло тургуда ойлорди чындык коргузет.

5. Кандый эрмектер автордын корумин чындык коргузип жат?

- Автор **байлу, тоомъы, эзэм** дегенин кижинин кылых-јаныла колбулу деп шуултени улалтып аппарат. Эске алынбай, озогызын ойгортпой јурген кижи не-немени керектебес, откон ойло колбуны јылыйтып, келер ойдо онын эткен керектери канайда јанылгаланар деп сананбай турганын темдектейт.
- Бай, эзэм – јурумнин эн учурлу темдектеринин бирузи.

- Бай, эзем – не-ле немени сананып алар эп-арга.

6. Автор бисти кандый шуултеге экелет?

- Автор бисти **бай**, **эзем** ле **уйат**; **бай**, **эзем** ле **когус-санаа, ич-санаа, когус-корум** – бой-бойы ортодо јуук ондомолдор деп шуултеге экелет. Болуп турган керектерди сананып алары кижинин эн ле керектүү когус-некелтези. Кажы ла калыктын келер ойдоги јуруми откон керектерди, ойлорди эзедип билер улустардан камаанду
- Откон ой ло келер ой jaантайын узулбес колбуда.
- Је откон ойлордо јаман, кижинин сананар кууни јок керектер болгон болзо, оны ундып саларга албаданар керек. Кижи бойынын ястырганын ондоп, тузедип салганды ол ястыразын билгени.

7. Текст кандый марла бичилгенин коргузип беригер.

1. Публицистика, қуучындаганы (повествование).
2. Кееркедим, сосло јурамал берери.
3. Публицистика, шуушкени-шуунгени.
4. Кееркедим, шуунгени.

8. Берилген тилдин эп-аргаларынын кандыйы авторго бойынын корумин коргузерге эн артык болужат?

1. Не-немени баалап коргускен эпитеттер.
2. Оксюморон.
3. Удура учурлу состор.
4. Укташ члендердин тизузи.
5. Тындандыра коргускени.
6. Тундештиру.
7. Кириш состор.
8. Толо эмес эрмектер.

9. Бойынын корумин коргускени. (Текстте кодурилген курч суракка слердин корум-шуултегер)

Кезик айалгада болуп турган керектер кижинин когус-санаазына коомой салтарын јетирип турганын канайда токтодор? Таркращтын будурген ижи ле јуруми, салымы бала-баркага келишпезин деп канайып кыйыжар?

1) Эпиграфла иштеери (токтой тужер темдектерин ле керектүр орфограммаларын тургузары) *1 уренчик доскодо иштеер*

Эпиграф: Байтыт Кайран Байтыт Албатынын агару јери Бу тыт...ы трактор эмес Таркраш јык...ан дежер Канча уйеге каргыш тил-о...с болор Онын кинчегине канай чыдажар канай јурер

- Божодылган орфограммаларды тургузып, чын бичилеринин жартамалын беригер.
 - Токтой тужер темдектерин тургузып, олорды жартагар. Укташ члендерин схема ажыра коргузигер.
 - Узукке текши жартамал беригер.
- Эрмектерде бириктireечи состорлу укташ члендер ле токтой тужер темдектери керегинде куучындап беригер.

2) Текстти угуза кычырыры

- Текстти чокым, жарт кычырырына белетенип алыгар.
- Текстти чокым, жарт кычырыгар.

3) Текст аайынча эрмек-куучын откурери

- текстте не керегинде айдылган?
- текстти канайда бажалыктаарга жараар?

4) Орфографилык таскамал

- Коргузилген состордо кандый танык божодылган тургузыгар:

I омолик – 1-кы абзацта,

II омолик – 2-чи абзацта.

III омолик – 3-чи абзацта

IV омолик – эпиграфта

Жулкуурди тузаланып, будурилген ишти корори (озолондыра бичип салар, уренчиктер бой-бойынын иштерин корзо – артык)

- Кандый состор бичииринде эн ле куч деп билдириди?
- кандый будум орфографиялык ээжилерди эске алындыгар?

5) Доского чыгып ижин коргузер (эпиграфла иштеери)

6) Бойы алдынан будурер иш (омоликтерле):

Учинчи болук иш

I. Эрмектерди синтексисле ылгаары.

II. Будурилген иштерди корор эп-аргалар – бой-бойынын иштерин корори

Теориялык ондомолдор аайынча сурактар:

- I о. – Эрмектин кандый члендерин укташ члендер деп айдарыбыс?
- II о. – Эрмекте укташ члендердин ортозында кандый учуралдарда запятой тургузылып жат?
- III о. – Эрмекте укташ члендер бой-бойынын ортозында канайда колбулу болот?
- Башкарған, башкарышкан ла кожулған сосколбулар канайда ылгаштырап?
- Эрмекте коп точкалар не керектү тургузылат?

7) Уренчиктер текст аайынча јакылталар будурет. (Алтай тилдин тос болуктери аайынча). Бир уренчикти доскодо иштеткедий.

II Теория айынча сурак:

Эрмекте укташ члендердин ортозында кандый учуралдарда запятой тургузылбай жат?

8) Досконын јанында будурилген ишти корори.

9) Текстте укташ члендердин учуры.

Классла иши (сурактар берери ле олорго карууларды угары):

- Берилген текстте укташ члендерле уурладылган эрмектер бар ба?
- Тексте коп укташ члендер кийдирилгенин канайда јартаарыгар? (олор текстте кодурилген қурч сурактарга улустын јилбузин тартат)

Уренчиктердин алдына тургузылган тос амаду – Ж. Каинчиннин чумдемелинен алынган текстке тайанып, бойынын чумдемел ижинде укташ члендерди тузаланып, автордын санаа-шуултезин улалтып бичири.

III. Уроктын учурлу болуги – тексттин эрмек-куучынын шиндеер (речеведческий) ле тилинин эп-аргаларын корор ылгамал откурери.

Амадузы – укташ члендерди тузаланып, берилген текстке тозолонголонип, бойынын санаа-шуултезин чыгара айдар чумдемел бичирине белетенери.

1) Бойынын санаа-шуултезин чыгара айдар чумдемел бичириnde тайанар ээжилерди эске алынар.

- Бойынын санаа-шуултезин чыгара айдар чумдемел будумиле кандый болор?

2) Учурын жартаган тексттин эрмек-куучынын шиндеер, тилинин эп-аргаларын корор тексттин ылгамалы (Тозолго эдип алынган текстти чокым чын ондоғонын ла онын тос шуултезинин теренин жартап алар жакылталар)

3) Бойынын санаа-шуултезин чыгара айдар чумдемел кандый болорынын схемазын эмезе планын темдектеп алар

4) Уренчиктер күчсинип тургажын, буткул классла иштегедий:

Бойынын санаа-шуултезин чыгара айдар чумдемел

I. Кире сос.

1. Тексттин темазы
2. Тексттин тос шуултези
3. Тексте автордын корудип турган курч суректары

II. Тос болуги

1. Ненин учун автор бойынын чумдемелинде бу курч суректы кодурип жат?
2. Тексттин тос шуултези канайда улалып барат?
3. Кодурилип турган курч суракка автордын коруми кандый?
4. Кееркедим эп-аргалардын кандайлары авторго бойынын корумин жаркинду ла чокым коргузеринде болужат?
5. автор бисти кандый шуултеге экелет?